

АЗЫРКЫ ДАРЫЛАРДЫ ТУУРА ЖЕ ТУУРА ЭМЕС КОЛДОНУУ ЖӨНҮНДӨ

6

БӨЛҮМ

Дарыканаларда же айылдык дүкөндөрдө сатылып жаткан кээ бир дары-дармектер керектүү болгону менен, көбүнүн пайдасы жок. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдириүүсү боюнча, дээрлик бардык өлкөлөрдө сатылып жаткан 60 мингэ жакын дарынын ичинен болгону 200 (еки жүздөй) гана ден соолукка пайдалуу.

Ошондой эле кээде адамдар эң жакшы дарыларды туура эмес колдонушуп, пайда табуунун ордуна көп зыян тартышат. **Дары жардам берсин десениз, аны туура пайдаланууну билициз.**

Көп адамдар (алардын ичинде дарыгерлер менен медициналык кызматкерлер) дарыларды керектүү дозасынан ашыкча жазып берип, көптөгөн ооруларга жана өлүмгө себепкер болушат.

**Ар бир дарыны колдонуунун зыяндуу
жагы да болорун унутпаңыз.**

Кээ бир дарылар башкаларына караганда өтө коркунучтуу болот. Тилекке каршы, кээде адамдар бир аз сыркоолосо деле өтө зыяндуу дарыларды колдоно беришет. (Мен суук тийгенде апасы левомицетин деген зыяндуу дары бергендиктен чарчап калган баланы көргөм). **ЭЧ КАЧАН ЖӘҢИЛ СЫРКООЛОРОГО
КОРКУНУЧТУУ ДАРЫЛАРДЫ КОЛДОНБОНУЗ.**



ЭСИЦИЗДЕ БОЛСУН: **ДАРЫ-ДАРМЕКТЕР АДАМДЫ ӨЛТҮРҮП КОЮШУ МУМКУН.**

Дары-дармектерди колдонуунун негизги эрежелери:

1. Дары-дармектерди зарыл болгон учурларда гана колдонуңуз.
2. Кандай дары болбосун, аны колдонуп жатканда сактык чарапарын жана туура колдонуу жолдорун билип алышыз (ЖАШЫЛ БЕТТЕРди караңыз).
3. Дарынын туура дозасын колдонуп жатканыңызга ынангандай болуңуз.
4. Эгерде дары жардам бербесе, же тескерисинче, зыян келтирсө, анда аны колдонууну токтотуңуз.
5. Эгерде шектенип жатсаңыз, медициналык кызматкерге кайрылышыз.

Эске алышыз: Кээ бир дарыгерлер же медициналык кызматкерлер кереги жок дарыны деле жазып бере беришет, себеби алар көп учурда бейтап дары алмайынча алымсынбайт деп ойлошот. Сиз өз дарыгеринизге же медициналык кызматкерге дарыны өтө зарыл болсо гана колдоноруңузду айтышыңыз көрөк. Бул сиздин акчаңызды үнөмдейт жана ден соолугуңузга коркунуч туудурбайт.

**Дарыны анын чындан зарыл экендигине көзүңүз жеткенде
жана аны кантип кабыл алууну билгенде гана колдонуңуз.**

ДАРЫНЫ ТУУРА ЭМЕС КОЛДОНУУНУН ӨТӨ КОРКУНУЧТУУ ЖАКТАРЫ

Бул бөлүктө азыркы дарыларды колдонууда көп кездешкен, өтө коркунучтуу жаңылыштыктар жөнүндө айтылат. Төмөндөгү дарыларды туура эмес колдонуудан улам адам өлүмүнүн саны жыл сайын өсүүдө. Андыктан, САК БОЛУҢЗ!

1. Левомицетин (*хлорамфеникол, хлоромицетин*) (357-б.)



Бул дарынын жөнөкөй ич өткөккө жана башка жеңил сыркоолорго көп колдонулуп жатышы туура эмес, себеби бул өтө зыяндуу дары. Левомицетинди ич келте (188-бетти караңыз) сыйктуу коркунучтуу ооруларга гана колдонуңуз. Бул дарыны эч качан жаңы төрөлгөн балдарга бербениз.

2. Окситоцин (*питоцин, питуитрин, же эргометрин* (*эргоновин, эрготрат*) (391-бет)



Тилекке каршы, кээ бир аначылар (акушерлер) бул дарыны төрөттү тездетүү үчүн же толгоо учурунда аялга "күч берүү" үчүн колдонушат. Мунун өзү өтө коркунучтуу. Бул аялдын же баланын өлүмүнө алып келиши мүмкүн. Мындай дарыларды төрөттөн **кийинки** кансыроону токtotуу үчүн **гана** колдонуу керек (266-бетти караңыз).

3. Денеге сайма дарылар



Ичме дарыга караганда денеге сайма дары жакшы деген ишеним туура **эмес**. Көп учурларда ичме дары сайма дарыдай эле, ал эми айрым учурларда андан да жакшы жардам берет. Анын үстүнө **денеге сайма дарылардын коркунучтуу жактары көп**. Мисалы, полиомиелиттин жеңил инфекциясынан (суук тийменин гана белгилери болсо) жабыркаган балага ийне сайса, бул шал ооруга алып келиши мүмкүн (74-бетти караңыз). Дегеле дарыларды денеге сайып берүүнү **чектөө** керек (9-бөлүмдү көңүл кооп окуп чыгыңыз).

4. Пенициллин (351-бет)

Пенициллинди **инфекциялардын** белгилүү бир түрлөрүнө гана каршы колдонуу керек. Аны тарамыш чоюлууга, дененин бир жеринин көк-ала болушуна, оорушуна же ысытмага каршы берүү - чоң жаңылыштык. Эгерде жаракат болгон жер аябай көк-ала болуп, бирок тери бүтүн калса (жарылбаса), анда инфекция коркунучу чоң деле эмес. Мындай учурда пенициллинди же башка бир антибиотикти колдонуунун зарылдыгы жок. Суук тиймеге пенициллин да, башка антибиотиктер да жардам бербейт (163-бетти караңыз).

Кээ бир адамдарга пенициллинди берүү коркунучтуу. Аны берүүдөн мурун зыяндуу жактарын жана сактык чарапарын билип алганыңыз он (70, 351-беттерди караңыз).

5. Канамицин жана гентамицин (*грамицин*) (359-б.)

Аталган антибиотиктерди өтө көп колдонуу миллиондогон ымыркай балдардын угуусунун көпкө чейин жоголушуна (дүлөйлүккө) алып келет. Буларды ымыркайдын өмүрүнө коркунуч туулган учурда гана берүү керек. Жаңы төрөлгөн балдардын инфекцияларына каршы ампициллин антибиотигин берсе болот, себеби анын зыяны азыраак.

6. Курамында гидроксихинолин (клиохинол, ди-иодогидроксихинолин, галхинол, броксихинолин: диодохин, ентерохинол, амиклин, хиогил) жана башка көптөгөн фирмалық аталыштар) бар ич өткөк дарылары (370-б).

Буга чейин «**клиохинол**» дарылары ичтөккүйдүрүлдөнүп келген. Азыр мындай коркунучтуу дарыларга дүйнөнүн көп жерлеринде тыюу салынган. Анткен менен кээ бир өлкөлөрдө алар дагы деле сатылып жатат. Бул дарылар биротоло шал болуп калууга, сокурдука, ал турсун өлүмгө да алыш келиши мүмкүн. Ич өткөккүйдүрүлдөнүп жөнүндө 13-бөлүмдүү караңыз.

7. Кортизон жана кортико-стериоиддер (преднизолон жана дексаметазон)

Булар – сезгенүүгө каршы катуу таасир берүүчү дарылар. Буларды муунтмада, муун аксакта (артриттө) же катуу аллергиялык реакция болгондо колдонуу керек. Бирок стериоид дарысы тез таасир бергендиктен, көп өлкөлөрдө аны жөнгөн сыркоолоргожана оорууларга колдонушат. Бул чоң жаңылыштык, анткени стериоиддер коркунучтуу, терс таасир берип (айрыкча, көп дозасын колдонгондо же бир жума бою кабыл алганда), адамдын инфекцияга туруштук берүү жөндөмдүүлүгүн төмөндөтүп жиберет. Ошондой эле, стериоиддер кургак учукту күчтөтүп, ашказан жарапарынын кансыроосуна же сөөктөрдүн жумшарышына да алыш келиши мүмкүн.

8. Анаболик стериоиддери (нандролон деканоат, ретаболил, метандростенолон, дураболин, дека-дураболин, ораболин: станозолол, цетабон: оксиметолон, анаполон, этилестренол, органаборал; мындан башка да көптөгөн фирмалық аталыштар бар).

Анаболик стериоиддери эркектин гормондорунан жасалат. Аларды дene чымырдуулугун күчтөтүүгө, балдардын салмагын көбөйтүүгө жана боюн өстүрүүгө колдонууга болборт. Алар адегендө баланын боюнун өсүшүн төздөткөн менен, кийин таасири жоголуп, акырында баланын бою демейдегиден кыска болуп калат. Ошондуктан бул дарыны колдонбай эле коюу керек. Анаболик стериоиддеринин өтө коркунучтуу, терс таасирлери бар. Мисалы, кыздардын бетине эркектердикине оқшоп чач (жүн) чыгып, дары кабыл алууну токтотсо деле кетпей көт. **Балдарга бой өстүрүүчү же салмак кошуучу дарыларды бербениз.** Балаңыздын туура өсүшүнө жардам бергүйиз келсе, акчаңызды сапаттуу азыктарды сатып алууга жумшаңыз.

9. Муун аксак (артрит) дарылары (бутазондор: бутацин)

Муун аксактын мындай дарылары өтө коркунучтуу кан оорусун (агранулоцитоз) пайда кылышп, өлүмгө алыш келиши мүмкүн. Мындан тышкары, алар ашказанга, боорго, бөйрөккө да зыян келтиришет. **Мындан коркунучтуу дарыларды колдонбонуз.** Муун аксак дарыларынын зыяны азыраагы жана арзаныраагы – аспирин (379-б) менен ибупрофен (380-б). Ал эми парацетамол (ацетаминофен) дарысы (380-б) оорууну басууга же ысытмага жакшы.

10. «В₁₂» витамины жана боор экстракти (393-б).



Кээ бир сейрек учурларды эсепке албаганда, бул дарылар каназдыкка же "алсыроого" жардам бербейт. Буларды ийне саюу жолу менен берүү да кооптуу. Мындан дарыларды **канзы текшергендөн кийин**, адис жазып бергенде гана колдонуу керек. Каназдыктан жабыракаган дээрлик бардык учурларда курамында темир бар дарылардын таблеткалары чоң жардам берет (124-бетти караңыз).

6-бөлүм


11. Башка витаминдер (392-б.)

Колдон келсе, ВИТАМИНДЕРДИ ИЙНЕ САЮУ ЖОЛУ МЕНЕН БЕРБЕҢИЗ. Аларды денеге саюу өтө коркунучтуу, кымбат жана таблеткага караганда таасири азыраак.

Тилекке каршы, көп адамдар акчасын витаминдүү сиропторго, дөнө чымырдуулугун күчтөтүүчү дарыларга же "Эликсирлерге" бекер эле коротушат. Булардын көбүндө көректүгү витаминдер жок (118-бетти караңыз). Андан көрө сапаттуу азыктардан көп-көп сатып алган пайдалуу. Буурчактар, жумуртка, эт, мөмө-жемиш, жашылча-жемиш сыйктуу дене чыңдоочу тамактар менен бардык дан азыктар витаминдерге жана аш болумдуу заттарга бай келишет (111-бетти караңыз). Шайы кеткен, арык адамга витаминди же минералдык кошумчаларды берүүнүн ордуна сапаттуу тамактардан тез-тез берип турган пайдалуу.

**Жакшы тамактанган адамга кошумча
витаминдерди берүүнүн зарылдыгы жок.**

ВИТАМИНДЕРДИ АЛУУНУН ЭҢ ЖАКШЫ ЖОЛУ:



Витаминдер жөнүндө көбүрөөк маалымат алғыныз келсе жана аларды кандай учурда кабыл алуу көректигин, алар кандай азыктарда болорун билип алуу үчүн, китеptин 11-бөлүмүн (айрыкча, 111, 118-беттерди) окуп чыгыныз.

12. Арапашма дарылар

Кээде бир таблетка же суюк дары 2 же андан ашык дарылардын арапашмасынан турат. Мындан арапашмалардын баасы кымбат жана таасири аз. Кээде **алардын пайдасынан зыяны көп болот**. Эгерде сизге бирөө арапашма дарыны жазып бергени жатса, андан чындал зарыл болгон дарыны гана жазып берүүсүн өтүнүңүз. Арапашма дарыларга акчанызды бекер коротпонүз.

Арапашма дарылардын төмөнкүдөй кеңири тараган түрлөрүн **колдонбонуз**:

- жөтөл жана былжыр дарысынын арапашмасынан турган **жөтөл дарыларды**; (Өзүнчө болобу, арапашма түрүндөбү, дегеле жөтөл дарылардын дәэрлик баары пайдасыз. Аларга акча коротуунун кереги жок.)
- **иch өткөк дарысы** менен арапаштырылган **антибиотиктерди**;
- ашказан карышууларын болтурбоочу дарылар менен арапаштырылган, ашказан жаараларын дарылоочу **антациддерди**;
- 2 же андан ашык дары арапашмасынан турган **օоруу басаңдатуучу дарыларды** (аспириндин ацетаминофен, кээде кофеин же кодеин менен арапашмасын).

13. Кальций



Кальцийди венага сайып берүү өтө коркунучтуу. Эгерде **өтө акырындык менен** куйбаса, адамды дароо өлтүрүп алууга болот. Ал эми кальцийди жамбашка сайып берүү кээде өтө коркунучтуу ириңкөлкүлгө (абсцессге) же инфекцияга алыш келет.

**Дарыгегер менен көнешпей туруп, кальцийди
эч качан ийне саюу жолу менен бербениз!**

14. Веналар аркылуу «тоюнтуу» (венага куюлуучу эритиндилер)

Кээ бир жерлерде каназдыктан жабырkap, шайы кеткен адамдар болгон акчасын 1 литр вена эритиндине сарпташат. Алар венага эритинди куюлса, бул адамдын күчүн кайтарып, канын көбөйтөт деп ишенишет. Бирок мындай ой – чоң жаңылыштык! Венага куюлуучу эритинди – бул шекер же туз кошулган гана таза суу. Ал көп деле күч-кубат бербейт. Ага караганда момпосуйдан көп кубат алса болот. Венага куюлуучу эритинди канды коюлтпай, кайра суюлтат. Ал каназдыкка каршы жардам же алыш кеткен адамга күч-кубат бере албайт.

Эгерде атайын даярдыгы жок адам эритиндини венага куйчу болсо, анда канга инфекция кирип кетүү коркунучу чоң. Бул бейтаптын өлүмүнө алыш келиши мүмкүн.

Венага куюлуучу эритиндини адам эч нерсе иче албай калганда же бейтаптын денеси катуу суусуданганда гана колдонуу керек (151-бетти караңыз).

Эгерде бейтап ууртап иче ала турган болсо, анда ага бир аз шекер же туз кошулган суудан бир литр ичирүү керек (регидрон суусунун караңыз, 152-б.). Бул 1 литр венага куюлуучу эритиндини сайганга караганда кыйла жакшы жана пайдалуу. Эгерде адамдын алыш кетип, бирок тамак жей алса, анда сайылган эритиндиden көрө аш болумдуу тамактар ага көбүрөөк күч-кубат берет.

Эгерде бейтап суюктукту ууртап иче алса, анда...



ДАРЫНЫ КАНДАЙ УЧУРЛАРДА КОЛДОНБОО КЕРЕК?

Көп адамдар дары кабыл алып жатканда кайсы бир нерсelerди кылбашы же жебеши көрек экендигине ишенишет. Мунун айынан алар өздөрүнө зарыл болгон дарыны ичпей коюшу мүмкүн. Эгерде дарыны чочконун эти, ачуу калемпир, нардан (апельсин) же башка азыктар менен чогуу ичсе, ал зыян алып келбайт. Бирок майы жана чыгы көп азыктар (дары ичкенде же ичпегенде дөлө) ашказан же ичиги ооруларына алып келиши мүмкүн (128-бетти караңыз). Эгерде дары кабыл алып жүргөндө спирт ичимдигин ичсе (метронидазолду караңыз, 369-б.), кээ бир дарылар терс таасир этиши мүмкүн.


Кээде белгилүү бир дарыларды **кабыл алуунун таптакыр кереги жок.**
Мисалы:



1. Кош бойлуу же эмчектеги баласы бар аялдар анча зарыл болбогон дарыларды кабыл албашы керек.
(Бирок витаминдерди же темир таблеткаларын өз ченеми менен кабыл алса болот.)



2. Жаңы төрөлгөн балдарга дары берүүдө өтө этият болунуз. Ымыркайга дары берерден мурун дарыгерге кайрылыңыз. Дарыны өтө көп берип алуудан сак болунуз.



3. Пенициллинди, ампициллинди, сульфаниламиидди жана башка дарыларды кабыл алгандан кийин, **бөржекатыш**, кычыткы сыйктуу аллергиялык реакциянын кайсы бир түрүнө чалдыккан адам **бул дарыларды кайра эч качан колдонбошу керек**, себеби алар зыян алып келиши мүмкүн (белгилүү дарыларды денеге саюудан пайда болгон коркунчутуу реакцияларды караңыз, 70-бет)

4. Ашказан жарапары бар же зарна болгон адамдар аспирин кошуулган дарылардан сак болуулары керек. Ооруу басуучу көптөгөн дарылар жана бардык стероиддер (51-бетти караңыз) жарапарды же зарнаны күчтөтөт. Ооруу басуучу дарылардын ичинен ашказанга зыяны жогу – парацетамол (ацетаминофен) дарысы (380-бетти караңыз).

5. Тигил же бул ооруга чалдыкканыңызда, сиз үчүн белгилүү бир дарыларды ичүү коркунчутуу же зыяндуу болот. Мисалы, боор сезгенүү (гепатит) менен ооруган адамды антибиотиктер же башка күчтүү дарылар менен дарылоого болбайт. Анткени алардын боору начар болгондуктан, ичкен дарылар денени ууландырып салат (172-бетти караңыз).

6. Денеси суусузданган же бейрөгү ооруган адамдар кабыл алып жаткан дарыларынан өзгөчө сак болушу керек. Эгерде адамдын заара кылуусу нормалдуу болсо, анда денени ууландыра турган дарыны бир дозадан ашык бербеш керек. Мисалы, бала катуу ысытмалап, денеси суусузданса (76-бетти караңыз), анда заара кылып бүткүчөкту ага парацетамол же аспирин бербей туруу керек. **Денеси суусузданган адамга эч качан сульфа (сульфаниламид) дарысын бербениз.**